



## Kyrgyz (Кыргызча)

### Кириш сөз

Айкаш жыгачтын белгиси

Атанын, Уулдун жана ыйык  
рухтун атынан.

Оомий

Салам

Мырзабыз Иса Машаяктын  
ырайымы, Кудайды сүйүү, жана  
ыйык Рухтун комитети баарыңар  
менен бол.

Рухун менен.

Пенитенциалдык иш

Бир туугандар (бир туугандар),  
биз күнөөлөрүбүздү таанып-  
билели, Ошентип, ыйык  
сырларды белгилөө үчүн  
өзүбүздү даярдайбыз.

Мен Кудурети Күчтүү Кудайды  
мойнума алам Сага, бир  
туугандарым, Мен аябай күнөө  
кылдым, Менин оюм жана менин  
сөздөрүмдө, Мен кылган ишиме  
жана мен кыла алган жокмун,  
Менин күнөөм менен, Менин  
күнөөм менен, менин эң оор  
жараксыз адам аркылуу;  
Ошондуктан мен Мариямдан  
качып кетем, Бардык периштелер  
жана ыйыктар, Сен, бир  
туугандарым, Мен үчүн Кудай-  
Теңирибиз үчүн тилен.

Кудурети Күчтүү Кудай бизге  
ырайым кылсын, Биздин  
күнөөлөрүбүздү кечир, бизди  
түбөлүк өмүргө алып бар.

## Polish (Polski)

### Wstępne obrzędy

Znak krzyża

W imieniu Ojca, Syna i Ducha  
Świętego.

Amen

Powitanie

Łaska naszego Pana Jezusa  
Chrystusa, i miłość Boga, i  
komunia Ducha Świętego Bądź z  
wami wszystkimi.

I z twoim duchem.

Akt pokutny

Bracia (bracia i siostry), uznajmy  
nasze grzechy, i przygotuj się na  
świętowanie świętych tajemnic.

Przyznaję Wszechmogaczemu  
Bogu A do ciebie, moi bracia i  
siostry, że bardzo zgrzeszyłem,  
W moich myślach i w moich  
słowach w tym, co zrobiłem i w  
tym, czego nie zrobiłem, Dzięki  
mojej winie, Dzięki mojej winie,  
Dzięki mojej najbardziej ciężkiej  
winie; Dlatego pytam  
Błogosławioną Maryję Ever-  
Virgin, Wszyscy aniołowie i  
święci, A ty, moi bracia i siostry,  
modlić się za mnie do Pana,  
naszego Boga.

Niech Wszechmogący Bóg zlituje  
się nad nami, Wybacz nam nasze  
grzechy, i doprowadzaj nas do  
wiecznego życia.

## Kyrgyz (Кыргызча)

Оомий

Кыре

**Тенир, ырайым кыл.**

Тенир, ырайым кыл.

**Машаяк, ырайым кыл.**

Машаяк, ырайым кыл.

**Тенир, ырайым кыл.**

Тенир, ырайым кыл.

Гlorия

Эң бийик Кудайга даңқ, жакшы  
ниеттеги адамдарга жер  
жузундо тынчтык. Биз сени  
мактайбыз, биз сага батабыз, биз  
сени сүйөбүз, биз сени  
даңктайбыз, Сенин улуулугун  
үчүн раҳмат айтабыз, Тенир  
Кудай, асмандагы Падыша, Оо,  
Кудай, кудуреттүү Ата. Мырзабыз  
Иса Машаяк, Жалгыз Уулу, Тенир  
Кудай, Кудайдын Козусу, Атанын  
Уулу, сен дүйнөнүн күнөөлөрүн  
алып кетесин, бизге ырайым кыл;  
сен дүйнөнүн күнөөлөрүн алып  
кетесин, биздин тиленүүбүздү  
кабыл алуу; сен Атанын оң  
жагында отурасын, бизге ырайым  
kyл. Анткени Сен гана Ыйыксын,  
Сен жалгыз Тенирсин, Сен гана  
Эң Жогоркусун, Ыйса Машайак,  
Ыйык Рух менен, Кудай Атанын  
даңқында. Оомийин.

Чогултуу

**Келгиле намаз окуйлу.**

Оомийин.

**Сөздүн литургиясы**

Бириңчи окуу

## Polish (Polski)

Amen

Kyrie

**Panie, miej litość.**

Panie, miej litość.

**Chryste, zmiłuj się.**

Chryste, zmiłuj się.

**Panie, miej litość.**

Panie, miej litość.

Gloria

Chwała Bogu na wysokości, a na  
ziemi pokój ludziom dobrej woli.  
Wielbimy Cię, błogosławimy cię,  
uwielbiamy cię, uwielbiamy Cię,  
dziękujemy Ci za Twoją wielką  
chwałę, Panie Boże, niebiański  
Królu, O Boże, wszechmogący  
Ojcze. Panie Jezu Chryste  
Jednorodzony Synu, Panie Boże,  
Baranku Bożego, Synu Ojca,  
usuwasz grzechy świata, zmiłuj  
się nad nami; usuwasz grzechy  
świata, przyjmij naszą modlitwę;  
siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj  
się nad nami. Tylko Ty jesteś  
Świętym, Ty sam jesteś Panem,  
Ty sam jesteś Najwyższym, Jezus  
Chrystus, z Duchem Świętym, w  
chwale Boga Ojca. Amen.

Zebrać

**Daj nam się pomodlić.**

Amen.

**Liturgia tego słowa**

Pierwsze czytanie

## Kyrgyz (Кыргызча)

Теңирдин сөзү.  
Кудайга шүгүр.  
Resorial Resh  
Экинчи окуу  
Теңирдин сөзү.  
Кудайга шүгүр.  
**Инжил**  
**Теңир сени менен болсун.**  
Жана сенин руху менен.  
**Ыйык Инжилден окуу Н.**

Даңқ сага, Теңир  
**Жахабанын Инжили.**  
Сага даңқ, Мырзабыз Иса  
Машаяк.  
**Ишеним кесиби**  
Мен бир кудайга ишенем,  
кудуреттүү Ата, асман менен  
жерди жараткан, көрүнгөн жана  
көрүнбөгөн бардык нерселерден.  
Мен бир Теңир Ыйса Машайакка  
ишенем, Кудайдын жалгыз Уулу,  
бардык доорлордон мурда  
Атадан төрөлгөн. Кудайдан  
Кудай, Нурдан нур, чыныгы  
Кудай чыныгы Кудайдан,  
төрөлгөн, жаратылган эмес,  
Атага кошулган; ал аркылуу  
бардык нерсени жасады. Ал биз  
үчүн жана биздин  
куткарылышыбыз үчүн асмандан  
түштү, жана Ыйык Рух аркылуу  
Бүбү Мариямдан жараган, жана  
адам болуп калды. Биз үчүн ал  
Понтий Пилаттын тушунда айкаш  
жыгачка кадалган, ал өлүмгө  
дуушар болуп, көмүлгөн, үчүнчү

## Polish (Polski)

Słowo Pana.  
Dzięki Bogu.  
Psalm respondejący  
Drugie czytanie  
Słowo Pana.  
Dzięki Bogu.  
**Ewangelia**  
**Pan z wami.**  
I swoim duchem.  
**Czytanie ze świętej Ewangelii według N.**  
Chwała Tobie, Panie  
**Ewangelia Pana.**  
Chwała Tobie, Panie Jezu Chryste.

## Zawód wiary

Wierzę w jednego Boga, Ojciec  
wszechmogący, Stwórca nieba i  
ziemi, wszystkich rzeczy  
widzialnych i niewidzialnych.  
Wierzę w jednego Pana Jezusa  
Chrystusa, Jednorodzony Syn  
Boży, zrodzony z Ojca przed  
wszystkimi wiekami. Bóg od  
Boga, Światło ze Światła,  
prawdziwy Bóg od prawdziwego  
Boga, zrodzony, a nie stworzony,  
współistotny Ojcu; przez niego  
wszystko się stało. Dla nas ludzi i  
dla naszego zbawienia zstąpił z  
nieba, i przez Ducha Świętego  
wcielił się w Maryję Dziewicę, i  
stał się człowiekiem. Za nas  
został Ukrzyżowany pod  
Poncjuszem Piłatem, poniósł  
śmierć i został pochowany, i  
zmartwychwstał trzeciego dnia

## Kyrgyz (Кыргызча)

күнү кайра тирилди Ыйык  
Жазмага ылайык. Ал асманга  
көтөрүлдү Ал Атасынын оң  
жагында отурат. Ал кайрадан  
даңқ менен келет тирүүлөрдү  
жана өлгөндөрдү соттош үчүн  
Анын падышачылыгынын аягы  
болбойт. Мен Ыйык Рухка,  
Теңирге, өмүр берүүчүгө ишенем,  
Ата менен Уулдан чыккан, Атасы  
жана Уулу менен бирге табынган  
жана даңталган, пайгамбарлар  
аркылуу сүйлөгөн. Мен бир,  
ыйык, католик жана апостолдук  
чиркөөгө ишенем. Мен  
күнөөлөрүмдүн кечирилиши үчүн  
бир чөмүлдүрүүнү мойнума алам  
жана мен өлгөндөрдүн  
тирилүүсүн чыдамсыздык менен  
күтөм жана акыр замандын  
жашоосу. Оомийин.

## Homily

Универсалдуу тиленүү

**Биз Жахабага сыйынабыз.**

Раббим, тилегибизди ук.

## **Uucharisttin литургиясы**

### **Сунуш**

Кудайга түбөлүккө мактоолор  
болсун.

**Сыйынгыла, туугандар (бир  
туугандар), менин курмандыгым  
жана сеники Кудайга жаккан  
булушу мүмкүн, кудурети күчтүү  
Ата.**

## Polish (Polski)

zgodnie z Pismem. Wstąpił do nieba siedzi po prawicy Ojca. Przyjdzie ponownie w chwale osądzać żywych i umarłych" a jego królestwu nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana, Ożywiciela, który pochodzi od Ojca i Syna, który z Ojcem i Synem jest uwielbiony i uwielbiony, który przemawiał przez proroków. Wierzę w jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów." i nie mogę się doczekać zmartwychwstania umarłych." i życie przyszłego świata. Amen.

## **Homilia**

**Uniwersalna modlitwa**

**Modlimy się do Pana.**

Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.

## **Liturgia Eucharystii**

### **Ofertorium**

Niech będzie błogosławiony Bóg na wieki.

**Módlcie się, bracia (bracia i siostry), że moja ofiara i twoja  
mogą być miłe Bogu,  
wszechmogący Ojciec.**

### Kyrgyz (Кыргызча)

Колуңдагы курмандыкыңды  
Жараткан кабыл кылсын Анын  
ысмынын даңкы жана даңкы  
үчүн, биздин жыргалчылыгыбыз  
үчүн жана анын бардык ыйык  
Жыйынынын жакшылыгы.

Оомийин.

Эвхаристикалық тиленүү

**Теңир сени менен болсун.**

Жана сенин руху менен.

**Жүрөгүңдү көтөр.**

Биз аларды Теңирге көтөрөбүз.

**Кудай-Теңирибизге ыраазычылык  
билдирели.**

Бул туура жана адилеттүү.

Ыйык, ыйык, ыйык Теңир, асман  
аскерлеринин Кудайы. Асман  
менен жер сенин даңкыңа  
толгон. Хосанна эң бийик.

Теңирдин атынан келген адам  
бактылуу. Хосанна эң бийик.

**Ыйман сыры.**

Сенин өлүмүңдү жарыялайбыз,  
Теңирим, жана өз тирилилеринди  
жарыяла сен кайра келгенче. Же:  
Бул нанды жеп, бул чөйчөктү  
ичкенде, Сенин өлүмүңдү  
жарыялайбыз, Теңир, сен кайра  
kelgenche. Же: Бизди куткар,  
дүйнөнүн Куткаруучусу, Анткени  
сенин айкаш жыгачың жана  
тирилүүсүң аркылуу сен бизди  
боштондукка чыгардың.

Оомийин.

Коомчулук ырымы

### Polish (Polski)

Niech Pan przyjmie ofiarę z  
twoich rąk na chwałę i chwałę  
jego imienia, dla naszego dobra i  
dobre całego Jego świętego  
Kościoła.

Amen.

Modlitwa Eucharystyczna

**Pan z wami.**

I swoim duchem.

**Podnieście serca.**

Podnosimy ich do Pana.

**Dziękujmy Panu Bogu naszemu.**

To jest słuszne i sprawiedliwe.  
Święty, Święty, Święty Pan Bóg  
Zastępów. Niebo i ziemia są  
pełne Twojej chwały. Hosanna na  
wysokościach. Błogosławiony,  
który przychodzi w imieniu Pana.  
Hosanna na wysokościach.

**Tajemnica wiary.**

Ogłaszamy śmierć Twoją, Panie, i  
wyznaj swoje  
Zmartwychwstanie! dopóki nie  
przyjdiesz ponownie. Lub: Kiedy  
jemy ten chleb i pijemy ten  
kielich, ogłaszamy śmierć Twoją,  
o Panie, dopóki nie przyjdiesz  
ponownie. Lub: Wybaw nas,  
Zbawicielu świata, przez Twój  
Krzyż i Zmartwychwstanie!  
uwolniłeś nas.

Amen.

obrzęd komunii

**Na polecenie Zbawiciela i  
ukształtowani przez boską**

## Kyrgyz (Кыргызча)

Куткаруучунун буйругу боюнча жана Кудайдын окутуусу менен түзүлгөн, биз айтууга батынабыз:

Асмандағы Атабыз, Сенин ысымың ыйыктастын; Сенин падышачылығың келсин, сенин эркиң аткарылат асманда кандай болсо, жерде да. Бұғұн бизге күнүмдүк наныбызды бер, жана биздин күнөөлөрүбүздү кечир, Бизге каршы күнөө кылгандарды кечиргендей; жана бизди азғырууга алып барба, бирок бизди жамандыктан сакта.

Теңір, бизди ар кандай жамандыктан сакта, ырайымдуулук менен биздин күндөрдө тынчтық бер, Сенин ырайымың менен, биз ар дайым күнөөдөн таза болушубуз мүмкүн жана бардық кыйынчылыктардан коопсуз, биз күттүү үмүттү күтүп жатабыз жана биздин Куткаруучубуз Ыйса Машайактын келиши.

Падышалық үчүн, күч жана даңқ сеники Азыр жана түбөлүккө.

Мырзабыз Иса Машаяк, ким сенин элчилириңе мындай деди: Тынчтық мен сени таштап, тынчтық берем сага, биздин күнөөлөрүбүзгө караба, бирок чиркөөнүздүн ишеними боюнча, жана ырайымдуулук менен ага тынчтық жана биримдик берсин сенин эркиңе ылайык. Алар түбөлүккө жашап, түбөлүккө падышачылық кылышат.

## Polish (Polski)

naukę, ośmieniamy się powiedzieć:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja na ziemi, tak jak w niebie.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i przebacz nam nasze winy, jak przebaczymy tym, którzy zgrzeszyli przeciwko nam; i nie prowadź nas na pokuszenie, ale wybaw nas od złego.

Wybaw nas Panie, modlimy się, od wszelkiego zła, łaskawie daj pokój w naszych dniach, że z pomocą Twego miłosierdzia, możemy być zawsze wolni od grzechu i bezpieczna od wszelkiego nieszczęścia, gdy czekamy na błogosławioną nadzieję, i przyjście naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Dla królestwa, moc i chwała są twoje! teraz i na zawsze.

Panie Jezu Chryste, który powiedział twoim Apostołom: Pokój zostawiam ci, mój pokój daję ci, nie patrz na nasze grzechy, ale na wierze Twojego Kościoła, i łaskawie daj jej pokój i jedność zgodnie z Twoją wolą. Którzy żyją i królują na wieki wieków.

## Kyrgyz (Кыргызча)

Оомийин.

Теңирдин тынчтыгы ар дайым  
силер менен болсун.

Жана сенин руху менен.

Келгиле, бири-бирибизге  
тынчтыктын белгисин  
сунуштайлы.

Кудайдын Козусу, сен дүйнөнүн  
күнөөлөрүн алып кетесин, бизге  
ырайым кыл. Кудайдын Козусу,  
сен дүйнөнүн күнөөлөрүн алып  
кетесин, бизге ырайым кыл.

Кудайдын Козусу, сен дүйнөнүн  
күнөөлөрүн алып кетесин, бизге  
тынчтык бер.

Мына, Кудайдын Козусу, Мына, ал  
дүйнөнүн күнөөлөрүн мойнуна  
алды. Козунун кечки тамагына  
чакырылгандар бактылуу.

Теңир, мен татыктуу эмесмин  
менин чатырымдын астына  
кирүүн үчүн, бирок бир гана  
сөздү айтсам, жаным айыгат.

Машаяктын Денеси (Каны).

Оомийин.

Келгиле намаз окуйлу.

Оомийин.

## КОРКУНУЧУ КАНДАЛАР

Бата

Теңир сени менен болсун.

Жана сенин руху менен.

Жараткан Алла ыраазы болсун  
Ата, Уул жана Үйык Рух.

Оомийин.

Кызматтан бошотуу

## Polish (Polski)

Amen.

Pokój Pański niech będzie z wami  
zawsze.

I swoim duchem.

Dajmy sobie znak pokoju.

Baranku Boży, gładzisz grzechy  
świata, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, gładzisz grzechy  
świata, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, gładzisz grzechy  
świata, obdarz nas pokojem.

Oto Baranek Boży, oto tego,  
który gładzi grzechy świata.

Błogosławieni wezwani na  
wieczerzę Baranka.

Panie, nie jestem godzien żebyś  
wszedł pod mój dach, ale tylko  
powiedz słowo, a moja dusza  
będzie uzdrawiona.

Ciało (krew) Chrystusa.

Amen.

Daj nam się pomodlić.

Amen.

## Końcowe obrzędy

Błogosławieństwo

Pan z wami.

I swoim duchem.

Niech Bóg wszechmogący cię  
błogosławi, Ojca i Syna i Ducha  
Świętego.

Amen.

Zwolnienie

### Kyrgyz (Кыргызча)

Чыгыңыз, Масса аяктады. Же:  
Барып, Тенирдин Жакшы  
Кабарын жарыяла. Же: Өз өмүрүн  
менен Тенирди даңтап, тынчтык  
менен бар. Же: Тынчтык менен  
кет.  
Кудайга шүгүр.

### Polish (Polski)

Idź dalej, Msza się kończy. Lub:  
Idź i ogłaszaj Ewangelię Pana.  
Albo: Idź w pokoju, wielbiąc Pana  
swoim życiem. Lub: Idź w pokoju.

Dzięki Bogu.

[massineverylanguage.com](https://massineverylanguage.com)

© 2022 Copyright Calgorithms LLC